



Kyrgyz (Кыргызча)

Кириш сөз

Айкаш жыгачтын белгиси

Атанын, Уулдун жана ыйык рухтун атынан.

Оомий

Салам

Мырзабыз Иса Машаяктын ыраймы, Кудайды сүйүү, жана ыйык Рухтун комитети баарыңар менен бол.

Рухун менен.

Пенитенциалдык иш

Бир туугандар (бир туугандар), биз күнөөлөрүбүздү таанып- билели, Ошентип, ыйык сырларды белгилөө үчүн өзүбүздү даярдайбыз.

Мен Кудурети Күчтүү
Кудайды мойнума алам Сага,
бир туугандарым, Мен аябай
күнөө кылдым, Менин оюм
жана менин сөздөрүмдө, Мен
кылган ишиме жана мен кыла
алган жокмун, Менин күнөөм
менен, Менин күнөөм менен,
менин эң оор жараксыз адам
аркылуу; Ошондуктан мен
Мариямдан качып кетем,
Бардык периштелер жана
ыйыктар, Сен, бир
туугандарым, Мен үчүн Кудай-
Теңирибиз үчүн тилен.

Кудурети Күчтүү Кудай бизге ырайым кылсын, Биздин

Russian (Русский)

Вводные обряды

Признак креста

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь

Приветствие

Благодать нашего Господа Иисуса Христа, и любовь к Богу, и причастие Святого Духа Будь со всеми.

И с вашим духом.

Покаянный акт

Братья (братья и сестры), давайте признаем наши грехи, И поэтому подготовьтесь к празднованию священных загадок.

Я признаюсь всемогущему Богу И для тебя, мои братья и сестры, что я сильно согрешил, в моих мыслях и, по моим словам, в том, что я сделал и в том, что я не смог сделать, через мою вину, через мою вину, через мою самую серьезную ошибку; Поэтому я спрашиваю Блаженную Мэри Эк-Вергина, Все ангелы и святые, А ты, мои братья и сестры, молиться за меня Господу нашему Богу.

Kyrgyz (Кыргызча)

күнөөлөрүбүздү кечир, бизди
түбөлүк өмүргө алып бар.

Оомий

Кыре

Теңир, ырайым кыл.

Теңир, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Теңир, ырайым кыл.

Теңир, ырайым кыл.

Гlorия

Эң бийик Кудайга даңқ,
жакшы ниеттеги адамдарга
жер жузундо тынчтык. Биз
сени мактайбыз, биз сага
батабыз, биз сени сүйөбүз, биз
сени даңктайбыз, Сенин
улуулугун үчүн рахмат
айтабыз, Теңир Кудай,
асмандағы Падыша, Оо,
Кудай, кудуреттүү Ата.
Мырзабыз Иса Машаяк,
Жалгыз Уулу, Теңир Кудай,
Кудайдын Козусу, Атанын
Уулу, сен дүйнөнүн
күнөөлөрүн алып кетесин,
бизге ырайым кыл; сен
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып
кетесин, биздин тиленүүбүздү
кабыл алуу; сен Атанын он
жагында отурасын, бизге
ырайым кыл. Анткени Сен
гана Ыйыксын, Сен жалгыз
Теңирсин, Сен гана Эң
Жогоркусун, Үйса Машайак,

Russian (Русский)

Пусть Всемогущий Бог помилует
нас, Прости нас, наши грехи, И
принесите нас вечной жизнью.

Аминь

Кирие

Господи, помилуй.

Господи, помилуй.

Христос, помилуй.

Христос, помилуй.

Господи, помилуй.

Господи, помилуй.

Гlorия

Слава Богу в вышних, и на земле
мир людям доброй воли. Мы
хвалим тебя, мы благословляем
вас, мы обожаем тебя, мы славим
тебя, мы благодарим вас за вашу
великую славу, Господи Боже,
небесный Царь, О Боже,
всемогущий Отец. Господи Иисусе
Христе, Единородный Сын,
Господи Боже, Агнец Божий, Сын
Отца, Ты берешь на себя грехи
мира, помилуй нас; Ты берешь на
себя грехи мира, прими нашу
молитву; ты восседаешь одесную
Отца, помилуй нас. Ибо Ты один
Святой, Ты один Господь, Ты один
Всевышний, Иисус Христос, со
Святым Духом, во славу Бога
Отца. Аминь.

Kyrgyz (Кыргызча)

Үйүк Рух менен, Кудай
Атанаң даңқында. Оомийин.
Чогултуу

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

Сөздүн литургиясы

Бириңчи окуу

Тәңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Resorial Resh

Экинчи окуу

Тәңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Инжил

Тәңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Үйүк Инжилден окуу Н.

Даңқ сага, Тәңир

Жахабанын Инжили.

Сага даңқ, Мырзабыз Иса

Машаяк.

Ишеним кесиби

Мен бир кудайга ишенем,
кудуреттүү Ата, асман менен
жерди жараткан, көрүнгөн
жана көрүнбөгөн бардык
нерселерден. Мен бир Тәңир
Үйса Машайакка ишенем,
Кудайдын жалгыз Уулу,
бардык доорлордон мурда
Атадан төрөлгөн. Кудайдан
Кудай, Нурдан нур, чыныгы
Кудай чыныгы Кудайдан,
төрөлгөн, жаратылган эмес,
Атага кошулган; ал аркылуу

Russian (Русский)

Собирать

Давайте молиться.

Аминь.

Литургия слова

Первое чтение

Слово Господа.

Слава Богу.

Ответный псалом

Второе чтение

Слово Господа.

Слава Богу.

Евангелие

Господь с тобой.

И со своим духом.

Чтение святого Евангелия по Н.

Слава Тебе, Господи

Евангелие от Господа.

Слава Тебе, Господи Иисусе

Христе.

Профессия веры

Я верю в единого Бога, Отец
всемогущий, Творец неба и земли,
всего видимого и невидимого.
Верую во единого Господа Иисуса
Христа, Единородный Сын Божий,
рожденный от Отца прежде всех
веков. Бог от Бога, Свет от Света,
истинный Бог от истинного Бога,
рожденный, не сотворенный,
единосущный Отцу; через него
все было сделано. Ради нас,
людей, и ради нашего спасения
сошел с неба, и воплотился Духом

Kyrgyz (Кыргызча)

бардык нерсени жасады. Ал биз үчүн жана биздин куткарылышыбыз үчүн асмандан түштү, жана Үйык Рух аркылуу Бүбү Мариямдан жаралган, жана адам болуп калды. Биз үчүн ал Понтий Пилаттын тушунда айкаш жыгачка кадалган, ал өлүмгө дуушар болуп, көмүлгөн, үчүнчү күнү кайра тирилди Үйык Жазмага ылайык. Ал асманга көтөрүлдү Ал Атасынын оң жагында отурат. Ал кайрадан даңқ менен келет тирилүлөрдү жана өлгөндөрдү соттош үчүн Анын падышачылыгынын аягы болборт. Мен Үйык Рухка, Тенирге, өмүр берүүчүгө ишенем, Ата менен Уулдан чыккан, Атасы жана Уулу менен бирге табынган жана даңталган, пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Мен бир, Үйык, католик жана апостолдук чиркөөгө ишенем. Мен күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн бир чөмүлдүрүүнү мойнума алам жана мен өлгөндөрдүн тирилүүсүн чыдамсыздык менен күтөм жана акыр замандын жашоосу. Оомийин.

Homily

Универсалдуу тиленүү
Биз Жахабага сыйынабыз.
Раббим, тилегибизди ук.

Russian (Русский)

Святым от Девы Марии, и стал человеком. Ради нас он был распят приPontии Пилате, он принял смерть и был погребен, и воскрес на третий день в соответствии со Священным Писанием. Он вознесся на небеса и сидит одесную Отца. Он снова придет во славе судить живых и мертвых и царству его не будет конца. Верую в Духа Святого, Господа, животворящего, который исходит от Отца и Сына, кто со Отцом и Сыном поклоняется и прославляется, Который говорил через пророков. Верую в единую, святую, католическую и апостольскую Церковь. Исповедую одно Крещение во оставление грехов и жду воскресения мертвых и жизнь будущего мира. Аминь.

Проповедь

Универсальная молитва

Мы молимся Господу.

Господи, услышь нашу молитву.

Kyrgyz (Кыргызча)

Uucharisttin литургиясы

Сунуш

Кудайга түбөлүккө мактоолор болсун.

Сыйынгыла, туугандар (бир туугандар), менин курмандыгым жана сеники Кудайга жаккан болушу мүмкүн, кудурети күчтүү Ата.

Колундагы курмандыкыңды Жараткан кабыл кылсын Анын ысмынын даңкы жана даңкы үчүн, биздин

жыргалчылыгыбыз үчүн жана анын бардык ыйык Жыйынынын жакшылыгы.

Оомийин.

Эвхаристикалык тиленүү

Теңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жүрөгүндү көтөр.

Биз аларды Теңирге көтөрөбүз.

Кудай-Теңирибизге ыраазычылык билдирили.

Бул туура жана адилеттүү.

Ыйык, ыйык, ыйык Теңир, асман аскерлеринин Кудайы.

Асман менен жер сенин даңкына толгон. Хосанна эң бийик. Теңирдин атынан келген адам бактылуу.

Хосанна эң бийик.

Ыйман сыры.

Russian (Русский)

Литургия Евхаристии

предложение

Благословен будь Бог навеки.

Молитесь, братья (братья и сестры), что моя жертва и твоя может быть угодна Богу, всемогущий Отец.

Пусть Господь примет жертву от твоих рук для хвалы и славы его имени, для нашего блага и благо всей его святой Церкви.

АМИНЬ.

Евхаристическая молитва

Господь с тобой.

И со своим духом.

Поднимите свои сердца.

Мы возносим их к Господу.

Возблагодарим Господа Бога нашего.

Это правильно и справедливо.

Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф. Небо и земля полны твоей славы. Осанна в вышних. Благословен грядущий во имя Господне. Осанна в вышних.

Тайна веры.

Kyrgyz (Кыргызча)

Сенин өлүмүндү
жарыялайбыз, Тәңирим, жана
өз тирилилеринди жарыяла
сен кайра келгенче. Же: Бул
нанды жеп, бул чөйчөктү
ичкенде, Сенин өлүмүндү
жарыялайбыз, Тәңир, сен
кайра келгенче. Же: Бизди
куткар, дүйнөнүн
Куткаруучусу, Анткени сенин
айкаш жыгачың жана
тирилүүсүң аркылуу сен бизди
боштондукка чыгардың.

Оомийин.

Коомчулук ырымы

Куткаруучунун буйругу
боюнча жана Кудайдын
окутуусу менен түзүлгөн, биз
айтууга батынабыз:

Асмандағы Атабыз, Сенин
ысымың ыйықталсын; Сенин
падышачылыгың келсин,
сенин эркиң аткарылат
асманда кандай болсо, жерде
да. Бүгүн бизге күнүмдүк
наныбызды бер, жана биздин
күнөөлөрүбүздү кечир, Бизге
каршы күнөө қылгандарды
кечиргендей; жана бизди
азғырууга алып барба, бирок
бизди жамандыктан сакта.

Тәңир, бизди ар кандай
жамандыктан сакта,
ырайымдуулук менен биздин
күндөрдө тынчтык бер, Сенин
ырайымың менен, биз ар
дайым күнөөдөн таза
булушубуз мүмкүн жана

Russian (Русский)

Мы провозглашаем Твою Смерть,
Господи, и исповедуй свое
Воскресение пока ты не придешь
снова. Или же: Когда мы едим
этот Хлеб и пьем эту Чашу, мы
проводглашаем Твою Смерть,
Господи, пока ты не придешь
снова. Или же: Спаси нас,
Спаситель мира, ибо Крестом
твоим и Воскресением вы
освободили нас.

Аминь.

Обряд причастия

По повелению Спасителя и
образованные божественным
учением, мы смеем сказать:

Отче наш, сущий на небесах, да
святится имя Твое; да придет
царствие твое, да будет воля Твоя
на земле, как на небе. Дай нам на
сей день хлеб наш насущный, и
прости нам наши прегрешения,
как мы прощаем тех, кто
согрешил против нас; и не введи
нас в искушение, но избавь нас от
лукавого.

Избавь нас, Господи, молим, от
всякого зла, милостиво даруй мир
в наши дни, что с помощью твоего
милосердия, мы можем быть
всегда свободны от греха и в
безопасности от всех бед, пока
мы ждем блаженной надежды и

Kyrgyz (Кыргызча)

бардык кыйынчылыктардан
коопсуз, биз куттуу үмүттү
күтүп жатабыз жана биздин
Куткаруучубуз Үйса
Машайактын келиши.

Падышалык үчүн, күч жана
даңқ сеники Азыр жана
түбөлүккө.

Мырзабыз Иса Машаяк, ким
сенин элчилерине мындай
деди: Тынчтык мен сени
таштап, тынчтык берем сага,
биздин күнөөлөрүбүзгө
караба, бирок чиркөөнүздүн
ишеними боюнча, жана
ырайымдуулук менен ага
тынчтык жана биримдик
берсин сенин эркинде ылайык.
Алар түбөлүккө жашап,
түбөлүккө падышачылык
кылышат.

Оомийин.

Теңирдин тынчтыгы ар дайым
силер менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Келгиле, бири-бирибизге
тынчтыктын белгисин
сунуштайлы.

Кудайдын Козусу, сен
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып
кетесин, бизге ырайым кыл.

Кудайдын Козусу, сен
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып
кетесин, бизге ырайым кыл.

Кудайдын Козусу, сен
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып
кетесин, бизге тынчтык бер.

Russian (Русский)

пришествие нашего Спасителя
Иисуса Христа.

Для королевства, сила и слава
твои сейчас и навсегда.

Господи Иисусе Христе,
сказавший твоим апостолам: Мир
оставляю тебе, мир мой даю тебе,
не смотри на наши грехи, но на
вере вашей Церкви, и милостиво
даруй ей мир и единство в
соответствии с вашей волей.
Которые живут и царствуют во
веки веков.

Аминь.

Мир Господень да пребудет с
вами всегда.
И со своим духом.
Давайте подарим друг другу знак
мира.

Агнец Божий, ты берешь на себя
грехи мира, помилуй нас. Агнец
Божий, ты берешь на себя грехи
мира, помилуй нас. Агнец Божий,
ты берешь на себя грехи мира,
даруй нам мир.

Kyrgyz (Кыргызча)

Мына, Кудайдын Козусу,
Мына, ал дүйнөнүн
күнөөлөрүн мойнуна алды.
Козунун кечки тамагына
чакырылгандар бактылуу.
Теңир, мен татыктуу эмесмин
менин чатырымдын астына
кирүүн үчүн, бирок бир гана
сөздү айтсам, жаным айыгат.
Машаяктын Денеси (Каны).
Оомийин.
Келгиле намаз окуйлу.

КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР

Бата

Теңир сени менен болсун.
Жана сенин руху менен.
Жараткан Алла ыраазы
болсун Ата, Уул жана Үййик
Рух.

Оомийин.

Кызматтан бошотуу

Чыгыныз, Масса аяктады. Же:
Барып, Теңирдин Жакшы
Кабарын жарыяла. Же: Өз
өмүрүн менен Теңирди
даңктаپ, тынчтык менен бар.
Же: Тынчтык менен кет.

Кудайга шүгүр.

Russian (Русский)

Вот Агнец Божий, вот Тот, Кто
берет на Себя грехи мира.
Блаженны званные на вечерю
Агнца.

Господи, я недостоин Что ты
войдешь под мой кров, но только
скажи слово, и моя душа будет
исцелена.

Тело (Кровь) Христа.

Аминь.

Давайте молиться.

Аминь.

Заключительные обряды

Благословение

Господь с тобой.
И со своим духом.
**Да благословит тебя всемогущий
Бог, Отца, и Сына, и Святого Духа.**

Аминь.

Увольнение

Идите, месса окончена. Или: Иди
и возвещай Евангелие от Господа.
Или: Иди с миром, прославляя
Господа жизнью твоей. Или: Иди с
миром.

Слава Богу.